



ПРОТОКОЛ № 2

заседания экзаменационной комиссии от 17 мая 2021г.

СОСТАВ КОМИССИИ:

Председатель: Джумалиева Г.К.- д.ф.н., (10.02.20), доц., отд. англ. яз. и лит. Унив.Манас;
Члены комиссии: Кадыралиева Д.Ж.-к.ф.н., (10.02.20), доц.,зав.каф.Гос и ин.яз.ИЯиЛ НАН КР;
Жамашева Г.З.- к.ф.н. (10.02.20) и.о.доц., отд. Гос-го языка и соцлингвистики ИЯиЛ НАН КР;
Касмалиева С.С.- ст. преп. нем. яз. каф. Гос-го и ин.яз. ИЯиЛ НАН КР;
Назирова В.А.- ст. преп. англ. яз. каф. Гос-го и ин.яз. ИЯиЛ НАН КР;
Дайыргазиева А.Д.- преп. англ. яз. каф. Гос-го и ин.яз. ИЯиЛ НАН КР;

Утверждена приказом ИЯиЛ НАН КР

№ 4/02-9от « 11 » 05 2021г.

СЛУШАЛИ:

Приём кандидатского экзамена по английскому языку
(наименование дисциплины)

Донабаева Айгуль
(фамилия, имя, отчество)

На экзамене были заданы следующие вопросы: Уз сўзловчи The birth of the "New Semology" 1880-1920.

I. Тилсимини перевод тилга ортишига по специализации р-31 обл
II. Устунсе ишотилган тилга уз тил вили р-35 хор.
III. Тилга уз тил речч - обл.

Постановили: считать что тов. Донабаева А.
выдержал экзамен с оценкой общее

Председатель экзаменационной комиссии: Джумалиева Г.К.
Члены экзаменационной комиссии: Кадыралиева Д.Ж.
Жамашева Г.З.
Касмалиева С.С.
Назирова В.А.
Дайыргазиева А.Д.



НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



ПРОТОКОЛ № 2

заседания экзаменационной комиссии от 17 мая 2021г.

СОСТАВ КОМИССИИ:

Председатель: Джумалиева Г.К.- д.ф.н., (10.02.20), доц., отд. англ. яз. и лит. Унив.Манас;
Члены комиссии: Кадыралиева Д.Ж.-к.ф.н., (10.02.20), доц., зав. каф. Гос и ин.яз. ИЯИЛ НАН КР;
Жамашева Г.З.- к.ф.н. (10.02.20) и.о.доц., отд. Гос-го языка и соцлингвистики ИЯИЛ НАН КР;
Касмалиева С.С.- ст. преп. нем. яз. каф. Гос-го и ин.яз. ИЯИЛ НАН КР;
Назирова В.А.- ст. преп. англ. яз. каф. Гос-го и ин.яз. ИЯИЛ НАН КР;
Дайыргазиева А.Д.- преп. англ. яз. каф. Гос-го и ин.яз. ИЯИЛ НАН КР;

Утверждена приказом ИЯИЛ НАН КР

№ 4/02-9 от « 11 » 05 2021г.

СЛУШАЛИ:

Приём кандидатского экзамена по английскому языку
(наименование дисциплины)


Дошбаева Айгуль
(фамилия, имя, отчество)

На экзамене были заданы следующие вопросы: by statement The birth
of the "New Semology" 1880-1920.

I. Письменный перевод текста ориентировочно по специальности р-31 обл
II. Устное ориентировочно по специальности р-35 хор.
III. Кавалюч устной речи - обл.

Постановили: считать что тов. Дошбаева А.
выдержал экзамен с оценкой «хорошо»

Председатель экзаменационной комиссии: Джумалиева Г.К.
Члены экзаменационной комиссии: Кадыралиева Д.Ж.
Жамашева Г.З.
Касмалиева С.С.
Назирова В.А.
Дайыргазиева А.Д.



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫ

«Бекитем»
Кыргыз Республикасынын Улуттук
Илимдер Академиясынын Тил
жана Адабият Институтунун
директору А.А. Акматалиев
/мөөрү жана колу коюлган/

15.07.2021-ж.

2021-жылдын 17-майындагы экзамендик комиссиянын отурмунун
№ 2 ПРОТОКОЛУ

КОМИССИЯНЫН КУРАМЫ:

Төрагасы: Г.К. Жумалиева - ф.и.д, (10.02.20) доцент, Манас университетинин англис тили жана адабияты бөлүмү;

Комиссиянын мүчөлөрү:

Д.Ж. Кадыралиева - ф.и.к, (10.02.20), доцент, Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын Тил жана Адабият Институтунун Мамлекеттик жана чет тили кафедрасынын башчысы;

Г.З. Жамашева – ф.и.к, (10.02.20), доценттин милдетин аткаруучу, Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын Тил жана Адабият Институтунун Мамлекеттик жана чет тили кафедрасы;

С.С. Касмалиева - Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын Тил жана Адабият Институтунун Мамлекеттик жана чет тили кафедрасынын немец тили сабагы боюнча улук мугалими;

В.А. Назирова - Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын Тил жана Адабият Институтунун Мамлекеттик жана чет тили кафедрасынын англис тили сабагы боюнча улук мугалими;

А.Д. Дайыргазиева - Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын Тил жана Адабият Институтунун Мамлекеттик жана чет тили кафедрасынын англис тили сабагы боюнча улук мугалими.

Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын Тил жана Адабият Институтунун 2021-жылдын 11-майындагы №4/02-9 буйругу менен бекитилген.

УГУШТУ:

Англис тили боюнча кандидаттык экзаменди кабыл алуу
(сабактын аталышы)

Данабаева Айгүль
(аты-жөнү)

Экзаменде төмөндөгү суроолор берилди: The birth of the “New Seismology” 1880-1920
макаласынан


- I. Адистиги боюнча түп нускадагы тексттин жазуу жүзүндөгү котормосу р-31, эн жакшы
- II. Жогоруда аталган китептен оозеки айтып берүү р-35 жакшы.

III. Оозеки речинин шыктары – эң жакшы.
Бекитилди: жолдош А. Данабаева
экзаменди эң жакшы деген баа менен тапшырды.

Экзамендик комиссиянын төрагасы:
Экзамендик комиссиянын мүчөлөрү:

Г.К. Жумалиева /колу коюлган/
Д.Ж. Кадыралиева /колу коюлган/
Г.З. Жамашева /колу коюлган/
С.С. Касмалиева /колу коюлган/
В.А. Назирова /колу коюлган/
А.Д. Дайыргазиева /колу коюлган/

Перевод с русского языка на кыргызский язык выполнен переводческим агентством «Бипрофи»
Тел: 0776 021 512, 0550 021 512. Переводчик Карабаева Назгул Мамытбековна
Бул документтин орус тилинен кыргыз тилине котормосу «Бипрофи» котормочулук
агенттигинде аткарылды. Тел: 0776 021 512, 0550 021 512
Котормочу Карабаева Назгул Мамытбековна





c5ne9

Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Байтик-Баатыра, дом 3-4

Пятнадцатое мая две тысячи двадцать четвертого года

Я, **Дербишова Мимоза Темирбековна**, частный нотариус **нотариального округа города Бишкек Кыргызской Республики**, действующий на основании лицензии №791 от **24.09.2019** года, выданной МЮ КР, свидетельствую подлинность подписи переводчика **Карабаевой Назгул Мамытбековны**, переводившего текст документа с **русского** языка на **кыргызский** язык, которая сделана собственноручно в моем присутствии. Личность переводившего текст данного документа переводчика установлена, дееспособность проверена.

Переводчик предупрежден об ответственности за достоверность перевода и нарушение тайны совершенного нотариального действия.

Зарегистрировано в реестре № **791-2024-0736789**

Взыскано:

Государственной пошлины **50** сом

Услуги правового и технического характера **50** сом

Нотариус



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ

Дата: 15.05.2024, 21:33:17

ФИО: Дербишова Мимоза Темирбековна

Hash: M1117QYJKoZlhvcNAQeCoi1I3JCCCNоC

Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Байтик Баатыр көчөсү, үй 3-4

Эки миң жыйырма төртүнчү жылдын он бешинчи майы

Мен, КР ЮМ тарабынан **24.09.2019**-жылы берилген №791 лицензиянын негизинде иш алып барган **Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарынын нотариалдык округунун** жеке нотариусу **Дербишова Мимоза Темирбековна**, документтин текстин **орус** тилинен **кыргыз** тилине которгон котормочу **Карабаева Назгүл Мамытбековнанын** кол тамгасынын аныктыгын жана документке менин көзүмчө кол койгонун тастыктайм. Документтин текстинин котормосун аткарган котормочунун өздүгү такталды, иш-аракетке жөндөмдүүлүгү текшерилди.

Котормочуга котормонун аныктыгы жана аткарылган нотариалдык иш-аракеттин ачыкка чыгарылбашы үчүн жоопкерчилик жөнүндө эскертүү берилди.

№791-2024-0736789 реестринде катталды.

Мамлекеттик алым: 50 сом

Укуктук жана техникалык мүнөздөгү кызматтар: 50 сом

Нотариус /мөөрү жана колу коюлган/

Прошнуровано и пронумеровано на 4 (четыре) листах
Biprofi



Документке электрондук кол тамга коюлду.
Күнү: 15.05.2024, 21:33:17
Аты-жөнү: Дербишова Мимоза Темирбековна
Наш: /код/



Перевод с русского языка на кыргызский язык выполнен переводческим агентством «Бипрофи»
Тел: 0776 021 512, 0550 021 512. Переводчик Карабаева Назгүл Мамытбековна (700) 021512
Бул документтин орус тилинен кыргыз тилине котормосу «Бипрофи» котормочулук агенттигинде аткарылды. Тел: 0776 021 512, 0550 021 512
Котормочу Карабаева Назгүл Мамытбековна

